



1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Борбордук китепкана (мындан ары карай китепкананын тексти боянча) университеттегі окуу, илимий-изденүүчүлүк жана тарбиялык иштеринин ишмердүүлүгүн, ошондой эле маданият, руханий жана интеллектуалдык карым-катнаш мамилелерин жайылтуу борборуна маалыматтык жактан колдоо көрсөтүүнү камсыз кылган, университеттегі негизги түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

1.2. Университет - китепкананы белгиленген тартипте каржылаган жана ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп турган уюштуруучусу болуп саналат.

1.3. Кыргыз тилинде китепканалардын толук аталышы К.Ш. Токтомаматов атындағы Эл аралық университеттегі борбордук китепканасы деп аталат.

1.3.1. Китепкананын кыргыз тилиндеги кыскартылган аталышы ЭАУнун БКсы.

1.3.2. Китепкананын орус тилиндеги толук аталышы Центральная библиотека Международного университета им. К. Ш. Токтомаматова деп аталат.

1.3.3. Китепкананын орус тилиндеги кыскартылган аталышы ЦБ МНУ.

1.4. Китепкана өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, КРнын Президентинин жана Өкмөтүнүн, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик укуктук актыларына, Эл аралық университеттегі уставына, бул жобону жетекчиликке алган башка локалдуу ченемдик актыларына ылайык жүзөгө ашырат.

1.5. Китепкананын фонддорго кириү тартиби, негизги кызметтардын тизмесин жана аларды берүү шарттары борбордук китепкананын маалыматтык ресурстарды пайдалануу эрежелеринде аныкталат.

1.6. Китепкана өз ишмердүүлүгүндө коомдо болуп жаткан идеологиялык жана саясий кеп түрдүүлүктүү чагылдырат; пайдалануучулардын китепкананын фондуна эркин кириүү мүмкүнчүлүгүн жана укугун чектөөчү мамлекеттик же башка цензурага жол берилбейт.

1.7. Китепкана өз пайдалануучуларынын маалыматтык керектөөлөрүн толук кандуу канааттандыруу үчүн китепканалардын башка системаларын жана ведомстворун координациялоо жана кооперация, илимий-техникалык маалыматтык мекемелер жана башка уюмдар менен биргеликте иштешет. Негизги багыттары, кызматташтык формалары келишимдерде жана макулдашууларда бекитилет.

1.8. ЭАУнун китепканасынын Кеңеши аркылуу китепкананын жалпы методикалык жетекчилиги ишке ашырылат. Китепкана университеттин китепканалык корпоративдик филиалдары учун координциялык-методикалык борборунун функциясын аткарат.

2. БОРБОРДУК КИТЕПКАНАНЫН МИЛДЕТТЕРИ

2.1. Университеттин студенттерин, окутуучуларын, илимий кызматкерлерин жана башка кызматкерлерин маалыматка эркин жетүүлөрү аркылуу ар түрдүү китепканалык-маалыматтык кызмат корсөтүүнүн негизинде маалыматтык керектөөлөрүн канааттандыруу.

2.2. Пайдалануучуларды университеттин профили менен маалыматтык керектөөлөрүнө ылайык китепкананын маалыматтык ресурстар фондун түзүү. Китепкананын маалымдама-библиографиялык аппаратын жана маалымат базаларын уюштуруу жана башкаруу.

2.3. Китепканалардын заманбап техникалык жабдууларынын жана китепкананын-маалыматтык процесстерин маалыматташтыруунун негизинде, алардын сапатын жогорулатуу, китепкананын кызматтык репертуарын кеңейтүү.

2.4. Пайдалануучуларды издөө ыкмаларын жана маалыматтык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануулары үчүн маалыматтык маданиятын калыптандыруу.

2.5. Китепкана жана маалыматтык, китеп таануу илимдер тармагындагы илимий жана илимий-методикалык ишмердүүлүк. Китепкананын корпоративдик тармагынын филиалдарына методикалык жардам көрсөтүү.

2.6. Китепкананы университеттин интеллектуалдык борбору жана маданий турмушу катары енүктүрүү. Китепкананын ишмердүүлүк максаттарына карама-карши келбegen, жарнамалык жана маркетингдик ишмердүүлүгү.

2.7. Мындан тышкaryы ЭАУнун Уставына ылайык китепкананыш максаттарына жетүүгө, пайдалануучулардын маалыматтык китепкананын тейлөө ишин жакшыртууга багытталган жана киреше алғын келген негизги ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу.

3. НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Борбордук китепканы:

3.1. Бирдиктүү окурмандык билети боюнча борбордук китепканалардын түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү пайдалануучуларды дифференциялдуу түрдө тейлөөнү уюштурат.

3.2. Китепкананын негизги кызмат көрсөтүүлөрү боюнча колдонуучуларга акысыз камсыз кылат;

— китепкананын фондунун каталогдорунун системалары, картотекалар, маалыматтык базалары жана башка маалыматтык издеे каражаттары аркылуу китепкананын курамы жөнүндө маалымат берүү;

— зарыл болгон документтерди издөөдө жана тандоодо консультациялык жардам көрсөтүү;

— китепкананын фондзорунун ичинен документтерди убактылуу пайдаланууга берүү;

— электрондук маалыматтык ресурстарга кириүгө мүмкүнчүлүк берүү;

— башка китепканалардын ичинен китепканалар аралык абонемент боюнча документтердин алуу;

— университеттин профили боюнча маалыматтык-библиографиялык продукцияларды даярдоо жана чыгаруу;

— библиографиялык маалыматтарды аткаруу;

— библиографиялык баяндамаларды жургузуу;

3.3. Окурмандарга китепкананын пайдалануу эрежелеринин тизмесинин негизинде аныкталган ақы теленуучу, ошондой эле анын ичинен кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрүн көрсетет.

3.4. Эл арадык университетинин алдында түзүлгөн ишканаларда, ассоциацияларда жана башка уюмдарда китепкананы тейлөөнү уюштурат.

3.5. Маалымат издөөнү жана аны окуу процессинде, илимий иштерде колдонууну, китепкананын маалымат системаларындагы жана маалымат базаларындагы, маалымдама-

библиографиялык аппаратындағы көндүмдөргө ык алууга үйрөтүү. Маалыматтык маданияттын негизи боюнча студенттер жана аспиранттар учун сабактарды уюштурат.

3.6. Комплекттөөнүн маданий-типологиялык планын негизинде кафедралардың консультанттарынын кеңеси менен макулдашылган жана китепкананын кеңеси менен бекитилген окуу пландарына жана программаларына, илимий изилдөөлөрдүн тематикасына ылайык фондду комплекттөөнү камсыздайт. Окуу, илимий, мезгилдуу, сурап-билиуу, көркөм адабияттарга жана документтердин башка түрлөрүнө ээ болот, университеттин профили боюнча электрондук маалыматтык ресурстарга кириштүү камсыз кылат.

3.7. Фонддорду комплекттөөнүн булактарын өз алдынча аныктайт. Китепканалардың жана башка мекемелер менен уюмдардың республиканын ичинде жана эл аралык китеп алмашууларын жузөгө ашырат.

3.8. Фонддорду комплекттөөнү, пайдалануучулардың керектөөлөрүн канааттандыруучу маалымат фондоруна курамынына ылайык университет менен бирдикте адабияттарды басылмалардан чыгаруу планын ондоо максатын иликтейт. Окуу процесии китеп менен камсыздоого талдоо жүргүзөт.

3.9. Фонддордун жайгашусуну, алардын сакталышын камсыз кылат жана эсепке алууну жузөгө ашырат. Фонддорду натыйжалуу пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт.

3.10. Колдонулуп жаткан ченемдик жана укуктук актыларга ылайык колдонуудан чыгаруу боюнча, комиссия менен макулдашылган китепкананын фондунун тартибине ылайык документтерди эсептен чыгарат жана ишке ашырат.

3.11. Профильдик эмес жана ашыкча кайталанган адабияттарды кайра бөлүштүрүүнү жузөгө ашырат.

3.12. Тарыхый жана маданий эстеликтерине таандык болгон өзгөчө маанилүү басылмалардың жана коллекциялардың сакталышын камсыз кылат, жоопкерчилик тартат жана аларды өз убагында жыйынды каталогуна өз учурунда эсепке алышына жоопкерчиликуу болот, аларды Кыргыз Республикасынын маданий мурастарынын бир бөлүгү каттоо, ошондой эле, аны республикалык программаларды сактоо жана маданиятын өнүктүрүүнүн алкагында сакталышын камсыздайт. Жактардын айрым документтеринин абалына, алардын консервацияланышын жана реставрацияланышын аткарат.

3.13. Көп аспекттілік библиографиялық жана пайдалануучулардың маалыматтық тейлөө фондун ачуу максатында кітепкананың жана электрондук каталогдордун салттуу системасы жүргүзүлөт. Күнүмдүк каталогдорду түзүүгө катышат.

3.14. Борбордук кітепкананың бардық ишмердүүлүк багыттарын өркүндөтүү боюнча илимий-методикалық иштерди (аналитикалық, уюштуруучулук, консультациялық) жүргүзет.

3.15. Кітепкананың алдынкы технологиясын, илимий-изилдөө иштеринин натыйжаларын жайылтат.

3.16. Кітепкананың тейлөөсүн жакшыртуу жана пайдалануучулардың маалыматтық мониторинг жүргүзүү максатында, социологиялық изилдөө жүргүзет.

3.17. Кітепкананың ишмердүүлүгү жөнүндө пайдалануучулардың маалымдуулугун камсыз қылат, кайрымдуу өнөктөш катары ЭУнун статусун карман турооға өбөлгө түзөт. Кітепкананың ишмердүүлүгү жөнүндө коомдук пикирди иликтөө жүргүзет. Кітепкананың досторунун чөйрөсүн кеңейтүүгө умтулат. Кітепкана аркылуу көрсөтүлүүчү жарнамалық кызмат көрсөтүүлөрдү жана маалыматтық ресурстарды уюштурат.

3.18. Кітепкананың корпоративдик тармагының кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууну уюштурат.

3.19. Университеттин ишин кафедралар, илимий коомдук уюмдар координациялайт.

3.20. Кітепканалар менен, илимий-техникалық маалыматтық мекемелер, архивдер, башка ишканалар жана республикалық программалардың алкагындагы уюмдар, ошондой эле, колдонулуп жаткан мыйзамдардың негизинде түзүлгөн келишимдер менен өз ара аракеттенет.

3.21. Кітепкананың саясаты боюнча жогору турган инстанциялар жана кітепкана аралық деңгээлинде көрсөтөт, билим беруу тармагындагы жана кітепкананың ишмердүүлүгүндөгү долбоорлорду түзүүдө иштеп чыгат.

3.22. Мындан тышкары ЭАУнун Уставына ылайык пайдалануучуларга карата көрсөтүлгөн кызматтық тизмесин кеңейтүү жана кітепкананың социалдық-чыгармачылығын жакшыртуу максатындагы негизги ишкердикти киргизет. Кітепкана жана маалыматтық кызматтарды келишимдик негизде ишканалар жана уюмдар менен келишим түзөт.

3.23. ИРБИС 64+ кітепкананың автоматташтырылған системасына фонддогу кітептердин электрондук каталогун киргизет.

Кітепкананың колдонулуп жаткан мыйзамдардың негизиндеги ишмердүүлүгүнө төмөнкүлөр кирет:

Ректордун бекитилген буйругунун негизинде борбордук китеңканалардын маалыматтык ресурстардын эрежелерине ылайык илимий ресурстарды пайдаланууга карата ақы төлөнгөн көрсөтүүлөр:

- билим берүү ишімердүүлүгү;
- редакциялык-басма ишімердүүлүгүн жүргүзүү;
- дистрибутордук иштерди жүзөгө ашыруу.

Китеңкананын башка иштен түшкөн кирешелери өнүктүрүүгө китеңкананын жана материалдык жактан стимулдаштыруу жана кызматкерлердин белгиленген тартипте жумуш алып барууга багытталат.

4. БАШКАРУУ. СТРУКТУРА ЖАНА ШТАТЫ.

МАТЕРИАЛДЫК ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДАЛЫШЫ.

4.1. Китеңкананын түзүмү штаттык кезмети, кызматтык маяналары, кошумча төлөмдөр жана кызматтык маянага устөк ақылар, китеңкананын кызматкерлерин сыйлоонун тартиби жана өлчөмү университеттө колдонулуп жаткан локалдуу ченемдик актылар тарабынан аныкталат жана ректор тарабынан бекитилет.

4.2. Китеңкананы жетектөөнү университеттин ректору тарабынан дайындалган жана университеттин окумуштуулар көнөшини мүчөсү болуп эсептелген директору ишке ашырат. Директор өз компетенциясынын чегинде аткарылган ишинин натыйжасы учун толук жоопкерчилик алат, китеңкананын бардык кызматкерлери учун милдеттүү болгон буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү чыгарат.

4.3. Китеңканалардын кызматкерлеринин эмгектик мамилелери Кыргыз Республикасынын эмтөк жөнүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат.

4.4. Китеңкананын кызматкерлеринин мезгил-мезгили менен өтүүчү аттестациялоо тартиби Эмгек мыйзамдарында белгilenет жана университеттин ректору тарабынан бекитилген ЭАУнун Борбордук китеңканасынын кызматкерлерин аттестациялоо жөнүндөгү Жободо аныкталат.

4.5. Китеңкана башкаруусуна жана анын иштөөсүнө баа берүү учун пайдалануучуларды тартат. Университеттө китеңкананын ишин эсептен чыгаруу боюнча китеңкананын көнөши, башка илимий жана окуу бөлүмдөрү менен макулдашуу учун комиссиянын көнөши, комплектештируү боюнча кафедралардын консультанттарынын көнөши

түзүлөт. Китепкананын директорунун сунушу боюнча ректор тарабынан кеңештин курамы жана комиссия бекитилет.

4.6. Китепкананын кызматкерлеринин үзгүлтүксүз кесиптик билим берүүсүнө дем берүү менен, анын кесиптик билимдерин жана көндүмдөрүн жакшыртууда китепкананын иштөөсү үчүн сак жана ынгайлуу шарттарды түзөт.

4.7. ЭАУнук жетекчилиги комплекттөөнүн кепилденген каржылоосун камсыз кылат, ошондой эле китепканага керектүү кызматтык жана өндүрүштүк жайларда колдонулуп жаткан ченемдерге ылайык, электрондук-эсептөөчү, көчүрүп-көбөйтүүчү, коммуникациялык техникалар жана чыгымдалуучу материалдар менен камсыз кылат.

4.9. Китепкана белгиленген тартиптеги уюштуруу-методикалык жана технологиялык документтерге башкарууну жүргүзөт.

5. УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

5.1. Китепкана төмөнкүдөй укуктарга ээ:

5.1.1. Жободогу көрсөтүлгөн максаттарына жана милдеттерине ылайык өз ишмердүүлүгүнүн өнүгүү мазмунунун конкреттүү формаларын жана келечегин өз алдынча аныктоого;

5.1.2. Борбордук китепкана штаттык расписаниени, түзүмүн жана маалыматтык ресурстарды пайдалануу эрежелерин иштеп чыгууга;

5.1.3. Китепканага берилген каражаттарды башкарууга;

5.1.4. Фонддорду комплекттөө булактарын өз алдынча аныктоого;

5.1.5. Акы төлөө фондунун чегинде бирдиктүү тарифтик торчонун негизинде кызматтык эмгек маяналарды; кызматтык маянага үстөктөрдү жана кошумча төлөмдөрдү; кызматкерлерди сыйлоо тартибин жана өлчөмүн аныктоо боюнча сунуштарды ректорго бекитүүгө берүүгө;

5.1.6. Китепканалардын фондкоруна кириш тартибин аныктоого, аларды пайдалануучуларга кызматтык кошумча акы төлөө тизмесин жана берүүнүн тартибин аныктоого; китепкананы пайдалануу эрежелери боюнча университеттин окумуштуулар кеңеши менен макулдашууну бекитүүгө;

5.1.7. Китепкананын пайдалануучулары тарабынан келтирген зыяндын ордун толуктоону китепкананы пайдалануу эрежелерине ылайык түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоого;

5.1.8. Юридикалык жана жеке жактар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде китепкананын фондун пайдалануу шарттарын аныктоого;

5.1.9. Колдонулуп жаткан ченемдик укуктук актыларына ылайык Окумуштуулар көнеши менен макулдашылган тартипке ылайык чыгарылган документтерди китепкананын фондунан алып таштоого жана сатууга;

5.1.10. Акы алып кызмат көрсөтүүнүн эсебинен мыйзамдарда белгиленген тартипте кошумча каржылык, анын ичинде валюталык, ресурстарды берүүнү, ошондой эле, юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктарынын жана анын ичинен чет олкөлүктөрдү, максаттуу мучөлүк акы төлөтүүгө тартууга;

5.1.11. Университеттин окуу пландары, программалары жана ИИИмдин тематикасы менен таанышууга. Китепкананын алдына коолган милдеттерин чечүү учун зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн алууга;

5.1.12. Китепкананын маселеси жана маалыматтык-библиографиялык ишмердүүлүгү боюнча илимий конференцияларды, көнешмелерди жана семинарларды өткөрүү ишине түздөн-түз катышууга, университетти ар кандай мекемелерге, уюмдарга көрсөтүүгө;

5.1.13. Башка китепканалар, уюмдар белгиленген тартипте менен кат-кабар алышууну жүргүзүүгө;

5.1.14. Китепкананын ишин жергиликтүү жана регионалдык программаларды өнүктүрүүнү конкурсук негизде ишке ашырууга же башкаларга катышууга;

5.1.15. Китепкананын жалпысынан жана айрым түрлөрүнүн, анын ишин фонддорду өнүктүрүүгө карата турдуу гранттарды алууга; -

5.1.16. Китепканалар жана башка мекемелер тарабынан келишимдик негизде белгиленген тартипте кызматташууну жүзөгө ашырууга;

5.1.17. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, китепкананын алдында камкорчулук жана башка көнештерди түзүүгө, китепкала бирикменин, коомдук жана(же) кесиптик союздар, ассоциациялар, бирикмелеринин, фонддуунун мүчөсү болууга;

5.1.18. Китепканалардын жана башка мекемелери жана уюмдары, чет мамлекеттердин белгиленген тартипте кызматташууну жүзөгө ашырууга, анын ичинен эл аралык китеп

алмашууну жургүзүүгө, белгиленген тартипте эл аралык уюмдарга катышууга, эл аралык китепканы жана башка программаларды ишке ашырууга;

5.1.19. Китепкананын ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган максаттарына жетүүгө, ошондой эле, пайдалануучуларды тейлөөнүн маалыматтык-китепканалык башка иштерин жүзөгө ашырууга. (Ушул Жобонун 22.3-п кара).

5.2. Китепкананын милдеттери:

5.2.1. Пайдалануучуларга тейлөө жана кызмат көрсөтүүнүн жогорку сапатын көрсөтүүгө;

5.2.2. Материалдык жана адам ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга;

5.2.3. Белгиленген тартипте университети жана жогору турган инстанциялардын алдында отчет берүү.

5.3. Китепкана мыйзамдарда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат:

5.3.1. Китепкананын фонддорунун, жайларынын жана жабдууларынын сакталышына;

5.3.2. Компетенциясына таандык функцияларды аткарбагандыгы үчүн.

5.3.3. Китепкананын кызматкерлери колдонулуп жаткан мыйзамдарына ылайык зыян келтиругө күнөөлүү болсо материалдык, административдик жана башка жоопкерчилик тартышат.

**6. АЗЫРКЫ ЖОБОГО КАРАТА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДУ
ЖАНА ТОЛУКТООЛОРДУ КИРГИЗҮҮ**

Китепкананын ишмердүүлүгүнүн максаттарына жана мазмунуна жараша бул жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет, китепкананын директору жана университеттин окумуштуулар кеңештери тарабынан каралат, белгиленген тартилте ректор тарабынан бекитилет жана катталат.

Даярдагандар:

Борбордук китепкананын директору:

Усубалиева З.А.

Китепканачы:

Назарова Г.Н.